

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

## 11-КЛАСС

## ВАРИАНТ № 5

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: \_\_\_\_\_

2020

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 30

1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 28

Бул бөлүм 4 жooптун ичинен 1 гана туура жooпту белгилей турган тест тапшырмалардан турат. Ар бир тапшырмага жooптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жooп туура. Сиз тандаган жooпту тегеректеп белгилеңиз.

№ 1. Бир эле текстте кептин түрлөрүнүн аралашып келе бериши мүмкүнбү?

- а) ооба б) жок

№ 2. «Э» тыбышы тилдин катышына карай...

- а) кууш б) эринсиз в) эриндүү г) ичке

№ 3. «л» тыбышынын мүнөзү.

- а) созулма б) каткалаң в) ичке г) уяң

№ 4. Окуучуларга дил баян жаздырдым. Сүйлөмдөгү этиштин мамилесин белгилеңиз.

- а) туюк мамиле б) негизги мамиле  
в) кош мамиле г) аркылуу мамиле

№ 5. Этиштин баяндагыч ыңгайын белгилеңиз.

- а) ойнодум б) ойносом в) ойносок экен г) ойногула

№ 6. -дан кайсы жөндөмөнүн мүчөсү?

- а) табыш б) илик в) барыш г) чыгыш

№ 7. Миңдеген дарт бар, бирок ден соолук деген жалгыз. Сүйлөмдүн түрүн белгилеңиз.

- а) байламтасыз байланыштагы б) тең байланыштагы  
в) бирдей маанилүү г) багыныңкы байланыштагы

№ 8. Адамдын ички сезимин билдирген же айбанатка карата айтылган сөздүн сөз түркүмүн белгилеңиз.

- а) тууранды сөз б) кызматчы сөз  
в) тактоочтор г) сырдык сөз

№ 9. Сүйлөмдү түзүүчү каражаттарды белгилеңиз.

- а) тыбыш, тамга б) интонация  
в) тыныш белги г) сөз, сөз айкашы

№ 10. Караңгы киргенде – деген түшүнүктү берген фразеологиялык бирдикти белгилеңиз.

- а) көзү кычышуу б) көз байланганда  
в) күндө майрам күндө той г) акесин таанытуу

№ 11. Кой оозунан чөп албаган. Фразеологизмдин маанисин белгилеңиз.

- а) жүүнү бош адам б) момун адам  
в) оозу тынбаган адам г) мокок адам

№ 12. Сөзгө мүнөздүү иш кагазынын түрүн белгилеңиз: угулду

- а) кулактандыруу б) чогулуштун токтому  
в) отчет г) акты

№ 13. Терминдер кайсы стилге мүнөздүү?

- а) жазуу б) оозеки в) көркөм г) илимий

№ 14. Тыбыш менен тамганын саны дал келбеген сөздү белгилеңиз.

- а) таштак б) тырмак в) тарак г) таяк

№ 15. Омоним сөздөрдү белгилеңиз.

- а) дарыя – дайра б) сабакка баруу – гүлдүн сабагы  
в) бак – дарак г) ачуу тамак – таттуу тамак

**№ 16. Милиция коом менен бирдикте.** Белгиленген сөздүн сөз түркүмүн белгилеңиз.

- а) жандооч                      б) байламта                      в) бөлүкчө                      г) айкаш

**№ 17.** Орун тактоочту белгилеңиз.

- а) мурда                      б) ашык                      в) тез                      г) артка

**№ 18.** Кош сөз түрүндөгү тууранды сөздү белгилеңиз.

- а) өйдө-төмөн                      б) тыпылда                      в) бакылда                      г) жарк-жарк

**№ 19.** Көп чекиттин ордуна тиешелүү байламтаны белгилеңиз.

*Коркоктук ... баатырдык ... кадиктик ... эрдик ... айтор элимдин эртегисинде болуп өткөн бардык касиет дал ушул тоо койнунда сакталган.*

- а) бирок                      б) не                      в) ары                      г) да

**№ 20.** Жамдама сан атоочтун мүчөсү канчага чейин уланат?

- а) онго чейин                      б) сегизге чейин  
в) жетиге чейин                      г) тогузга чейин

**№ 21.** Баяндоочтун милдетин аткарган сөз түркүмдөрүн белгилеңиз.

- а) кыймыл-аракетти билдирген бардык сөздөр  
б) этиш сөз түркүмү гана  
в) атоочтуктар, кызматчы сөз түркүмү  
г) зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш сөз түркүмү

**№ 22.** Жазылышы туура сөздөр.

- а) суучул, сөзсүз, жасалган, он бир  
б) сучул, сөссүз, жазалган, омбир  
в) сучуул, сөсүз, жасалган, онбир  
г) сучул, сөзүз, жазалган, ом бир

**№ 23.** Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгилеңиз.

- а) Жаш келсе – ишке, кары келсе – ашка.  
б) Жаш келсе, ишке; кары келсе, ашка.  
в) Жаш келсе ишке – кары келсе ашка.  
г) Жаш келсе ишке; кары келсе ашка.

**№ 24.** Фразеологиялык айкаштын түрүн белгилеңиз. *Тили буудай кууруйт.*

- а) туруктуу                      б) өзгөрүүсүз  
в) өзгөргөн                      г) жарыш

**№ 25.** Макал сөздү белгилеңиз.

- а) Кыздуу үйдө кыңыр сүйлөбө.  
б) Канаттууга кактырбай.  
в) Көргөн билген адамдар.  
г) Акылдуу болгула!

**№ 26.** Өтмө маанилүү сөздү белгилеңиз.

- а) күмүш сөйкө                      б) алтын балалык  
в) кагаз баштык                      г) карагат кыям (варенье)

**№ 27.** Көп маанилүү сөздөр деп ... аталат.

- а) адабий жана диалектилик сөздөр  
б) көп сөздөрдүн бир мааниде колдонулушу  
в) бир эле сөздүн бир канча формалары  
г) бир сөздүн көп маани бериши

**№ 28.** Бир тутумдуу сүйлөмдү белгилеңиз.

- а) Адамды ишинен тааныйт.  
б) Кыргызстанда күн мемиреп жылуу.  
в) Жүгүр! Артынан сүйөп жибер.  
г) Бийиктеп учуп баратабыз.

## 2-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 2

Бул бөлүм **дал келүүлөрдү белгилей турган** тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир элементке оң жактагы элементтердин ичинен дал келгенин табыңыз (б.а. дал келген эки элементти тутааштырыңыз). Бир тамганын тушуна бир эле сан жазылат.

### 2.1. Берилген мисалдарды маанисине жараша оң жактагы стилдин түрлөрү менен дал келтириңиз.

Мисалдар		Стилдин түрлөрү	
А	очерк	1	илимий
Б	диссертация	2	көркөм
В	буйрук	3	публицистикалык
Г	мүнөздөмө	4	расмий
		5	расмий эмес

Жообу:

А	
Б	
В	
Г	

### 2.2. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүн маанисине жараша оң жактагы мисалдар менен дал келтириңиз.

Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү		Мисалдар	
А	Баш сүйлөмдүн максатын билдирген сүйлөм	1	Быйыл жай жаанчыл болуп, малдарга тоют аз камдалды.
Б	Баш сүйлөмдүн карама-каршысын билдирген сүйлөм	2	Сыртта каткыргандар ким экенин билиш үчүн, эшикке чуркап кетти.
В	Баш сүйлөмдүн себебин билдирген сүйлөм	3	Жасаган ишине билмексен болуп, Шабдан унчукпай отурду.
Г	Баш сүйлөмдүн сыпатын билдирген сүйлөм	4	Өзү кичинекей болсо да, акылы абдан көп болот.
		5	Досторун кандай болсо, сен да ошондой болосуң.

Жообу:

А	
Б	
В	
Г	

### Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- 1-бөлүмдөгү №1-№28 чейинки ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
- 2-бөлүмдө берилген 2.1 жана 2.2. – тапшырмаларды баалоо:
  - төрт туура дал келген жообуна 3 балл;
  - үч туура дал келген жообуна 2 балл;
  - эки туура дал келген жообуна 1 балл;
  - башка жоопторго 0 балл берилет.
- Тестке жалпы максималдуу 34 балл берилет.

Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-14	"2"
15-19	"3"
20-25	"4"
26-34	"5"